



4-Бөлүм :

ЧЫГУУ



Алар алгач тоолорду аралап жүрүп олтуруп, анан Кызыл Деңизге келип токтошту. Алар ал жерге конуп отурушуп, анан бул эбегейсиз чоң сууну кантип өтөбүз деп ой жүгүртө башташты.



«Арабачыларды даярдагыла. Эврейлерди кууп жеткиле. Алардын баарын кырып салгыла же болбосо, кайтарып келгиле».

Куп болот,
улуу
урматуум.

Фараон өзүнүн тун уулунун өлүмүнө кайгырып бүтүп, ачуусу мурдагыдан да көбүрөөк келди. Ал кантип өзүнүн кулдарын бошотуп жибергенине түшүнө албай жатты.

Чыгуу 14:5-7



Карагыла,
мисирликтердин
жоокерлери келе
жатат! Биз ушул
чөлдө капканга
түшө турган
болдук!


Муса бизди бул
жакка өлтүргөнү алып
келген турбайбы. Ушул
Кудай унуткан жерде өлгүчө,
кул болуп жашап эле
жүргөнүбүз жакшы
эмес беле.



Айланабызда
тоолор жана
астыбызда суу.
Биз камалдык.

Кудайдын
колунан келбеген
эч нерсе жок.

Мисирликтер эврейлердин
алсырап турганын көрүп
жана Мусанын аларды
кыйнаганын эстешип,
аларды өлтүрүүгө даяр эле.



Качпагыла.
Кудай бизди
өзүнүн кудурети
менен сактайт.

Кудай фараондун
жүрөгүн ого бетер кезертти.
Бүгүндөн кийин сен өзүңдүн
жоокерлеринди эч качан
көрбөйсүң.

Чыгуу 14:5-13




Мисирликтер эми еврейлерге жете бергенде, асмандан жалындуу от түшүп алардын ортосун бөгүп турду. Ошол түнү еврейлер жарыкта болду, ал эми мисирликтер болсо, көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта калышты.

Муса таягын өйдө көтөргөндө, асмандан катуу шамал келип, деңиздин суусун үйлөп эки жакка ачып, ортосунан өтө турган кургак жол ачып койду.



Бул эң кооз жана улуу керемет болду. Ысрайылдын балдары деңиздин ортосундагы кургак жолдо басып баратышты.

Келечекте, алар Кудайдын деңизди ачып жол бергени жөнүндө ыр ырдап жүрүшөт. Бардыгы бир гана Кудай бар экендигин жана Анын аты Жакаба экендигин билишет.



Бул биз
Мисирде көргөн
нерселердин
баарынан өтүп
кетти.

Ай-ий, биздин
Кудай эң мыкты
кудай! Биз
деңиздин так
ортосунда
турабыз.



**Жусай! Сен
эмне акылыңды
жоготуп койдунбу? Кач
ал жерден! Сен сууга
сүзө албашыңды
билесиң да!**



Мен жөн эле сулуу
балыкты колум менен
тийип көрөйүн дегем.

Эврейлер аркы өйүзгө чыгып калганда, Кудай жалын болуп күйүп мисирликтерди жолотпой тосуп турган дубалды алып таштады. Алар деңиздин эки жакка бөлүнүп турганын байкабай эле, эврейлердин артынан кууп жөнөштү.



**Алга,
эврейлерди
өлтүргүлө!**

Чыгуу 14:22-23

An illustration depicting the biblical story of the Israelites crossing the Red Sea. Moses, wearing a long brown and orange striped robe, stands on a rocky outcrop in the center-right, with his arms raised in a gesture of divine power. He holds a wooden staff in his left hand. The sea is parted, revealing a path of dry ground leading into the distance. The sky is filled with dark, swirling clouds, and a bright light emanates from the path ahead. In the foreground, a large crowd of people, including men, women, and children, are gathered. Some are looking up at Moses with expressions of awe and hope, while others are looking towards the path. The overall scene is dramatic and emphasizes the miraculous nature of the event.

Бүгүн силер
Жакабанын күчүн
көрдүңөр.

Карагылачы, суу
кайра кошулуп
баштады. Алардын
баары суу астында
калат эми.



Мисирлик аскерлердин баары
дениздин астында калышты.
Алардын жыгачтан жана
таштан жасалган кудайлары
аларды сактай алган жок.

Чыгуу 14:27-28

Карагылачы,
бул сууда калкыган
денелерди. Кызыл деңиз
мисирлик аскерлердин
өлүктөрүнө толуп
чыкты.




Жакаба чынында эле,
бир Кудай-Теңир экен.
Башка эч ким мынадй
нерселерди жасай алмак
эмес. Биз күндү түбөлүк
унутпайбыз.

Еврей балдары, мисирлик аскерлердин өлүгү жаткан деңизди ташташып, Муса жана булуттарды ээрчип чөлдү кесип алдыга карай жөнөштү. Алар Мисирден алган тамак-аштарын ичип-жеп баратышты.



Алар бир нече күн жол жүрүп отурушкандан кийин, аларды баштап келе жаткан булут, булактар бар жерге токтотту. Эврейлер ал жерде тамактары жок болгуча отурукташты. Бирок жакын ортодо эч бир айыл же шаар болбогодуктан, тамак ала турган жер жок эле. Бул аларды үмүтсүздүккө алып келди.

Биз Мисир жеринде эле калсак, мындан жакшыраак жашамакпыз. Биз кулдар катары ал жерде жетиштүү эле тамактанчубуз. Ал эми бул жерде болсо, эчтеке жок.




Ооба, сен эмне, бизди бул жерге өлтүргөнү алып келдин беле?




Угуп турчу мени.
Сен мага эмес,
бизди ээрчитип алып
бараткан Кудайга
каршы чыгып
атасың.

Жакаба: «Мен нанды
асмандан жаадырбайт бекем»! -
дейт. Ошондуктан, мындан ары ар
күнү эртең менен жерди каптап
жаткан нанды көрөсүң.



Муса эмне деди?
Биз эми тамакты кайдан
алабыз? Балдар ачка
болуп калышты.

Ал: «Кудай, асмандан
жамгыр сыяктуу нан
жаадырам деген»! – дейт.



Күн чыга турган маал болуп калды. Муса, сен Кудайдын асмандан нан жаадырарына ишенесиңби?

Эгер андай болбой калчу болсо, биз ачка калабыз.

Сен нандын асмандан түшкөнү жөнүндө уктун беле?


Жок, бирок деңиздин теңжарылып жол ачып бергени жөнүндө да уккан эмесмин. Менимче, Мусанын Кудайы бүткүл ааламды жараткан Кудай болсо керек. Ошондуктан нанды асмандан жаадыруу Ал үчүн кыйын деле болбосо керек. Келгиле, көрөлү, убагы келип калды.

Чыгуу 14:21-22, 30, 16:2-3, 16:7-8



Ал айткандай
эле нан асмандан
түшүп жатат.

Эмне үчүн биз ар
дайым шектенип
келебиз?



Карагылачы!
Ал бүт жерде
жатат.

Оо, аябай
таттуу экен!
Анын даамы
тим эле балдай
экен.

Чындында эле, Жакаба
Кудай жанан Муса анын
пайгамбары экен.

Аларда чөлдө жашап жүрүшкөндө,
Кудай аларды асмандагы
периштелердин «Манна» деген,
тамагы менен азыктандырып
жүрдү. Манна эврейче «Бул
эмне?» дегенди билдирет.




Булут алардын токтогон жеринде токтоп
турса, алар ошол жерден булак таап
асмандан түшкөн нанды жеп ал жерде
түнөп калышкан, ал эми булут жылганда
алар да буюмдар чогултуп алышып анын
артынан чөлдө аралап жүрүп отурушкан.

Бирок, алар бир күнү суусуз калышты.

Мына, ал бизге нанды го берди, эми бизди суусу жок курутмай болду.

Эгер биз батыраак суу таппасак менин кызым өлүп калат.





Биз Мисирде эле калсак
болмок экен. Дагы бир күндөн
кийин биздин бардык малдарыбыз
өлөт, анан балдарыбыз өлөт.
Анан сени биз таш менен
уруп өлтүрөбүз.

Кудай биз
мененби же
жокпу?

Мен барып
Жакаба менен
сүйлөшүп
келейин.

Кудай Мусага эмне
кылууну айтты.

Келгиле Жакабанын
күчүн көргүлө. Силер
Ага ишенбейсиңер.
Силер наалып жана
жалбарасыңар.



Ал силерге нан
берди, ал эми азыр
Ал мына бу жансыз
таштан суу чыгарат.





БЫШШ!

Ай-иий!

Чыгуу 17:5-6

Дайранын
суусундай суу
атып чыкты.






Булут дагы жылып жөнөгөндө, аларда жүктөрүн таңып, чөлдү аралап жөнөп отуруп, «Синай» деген тоого келишти.

Муса ал жерде
сыйынганда Кудай
ага дагы сүйлөдү.

**Аларга мисирликтерге
кылгандарымды, аларды
боштондукка чыгарганымды,
тамактандырып, таштан суу
чыгарганымды эстетип кой.**







**Аларга дагы мындай
деп айт: «Эгер алар Менин
осуяттарымды так аткарсаңар,
алардан мен өзгөчө бүт жер
бетин башкарган улуу эл
жаратам. Эгер алар, мага баш
ийишсе, мен аларды Дин
кызматкерлерынын
падышачылыгына
айландырам.**

**Муса, мен сен менен
сүйлөшүп жатканымда
адамдар Мени көрүп жана
уксун деп коюу булутка
айланып турам».**

Муса тоодон түшүп келип, Кудайдын айткандарын аларга айтып берди.



Биз Ага баш ийебиз.
Биз Ал эмнени айтса
ошону кылабыз.



Анда эмесе, баргыла да, кийимиңерди жана дененерди жууп, Кудайга табынууга даярдангыла. Кудай үч күндөн кийин силерге келет.

Кудайдын буйругу боюнча алар баары чогулуп,
Кудай менен сүйлөшүүгө келишти.
Таң калыштуу булут тоонун
үстүнө келип, анан кийин:




**Муса, тоого
чыгып кел.**




Муса мен силерди Мисирден алып чыккан Жакаба деген Кудаймын. Сен кайра ылдый түшкөндөн кийин, бул тоону айландырып тосмо тургузгула.

Эгер ушул тоого бир адам колун тийгизчү болсо, ал өлөт. Мен сага, адамдарга сөзсүз айта барышың үчүн, он осуят берем.



Менден
башка эч кандай
кудайыяр болбосун.
Табынуу үчүн эч
кандай айкел жасап
алба.
Менин атымды жөн
эле айта бербе.
Жуманын жетинчи
күнүн Мага табынуу
үчүн арна.
Ата-энеңди сыйла.

Киши өлтүрбө.
Никелешкен аялыңан
башка эч ким менен
жыныстык катнаш
жасаба.
Уурдаба.
Башкалар жөнүндө
жалган жалаа айтпа.
Бирөөнүн мүлкүнө көз
артпа.



Муса тоодон түшүп келгенден кийин Ысрайылдын жетимиш аксакалын топтоп, Кудайдын он осуяты жөнүндө айтып берди.


Биз так ошондой кылабыз.

Алар жакшы осуяттар экен.

Ушул 70 аксакал менин менен кайра тоого жүргүлө. Кудай силер менен да жолугушуп, мени менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөт. Силер өз көзүңөр менен Аны көрөсүңөр. Бирок, алгач мен Кудай берген он осуятты өзүмдүн китебиме жазып алайын.

Муса Кудай айткан он осуятты абдан кылдаттык менен жазып алды. Кудайдын Руху ага эч бир ката кетирбегендей кылып жаздырып жатты.



An illustration of Moses, with a long white beard and wearing a yellow and black robe, standing on a rocky ledge. He is holding a large, open scroll with Hebrew text. He is looking towards a large crowd of people in the background, who are dressed in traditional Middle Eastern attire. The background shows a desert landscape with mountains and a tent. The scene is set during sunset or sunrise, with a warm orange glow.

Муса Кудайдын сөздөрүн жазып чыккандан кийин, аны бардык адамдарга окуп берди.

Кудайдын айткандары жакшы экен жана биз ага баш ийебиз.

Ошентип Ысрайылдын эли Кудай менен келишим түздү. Ал аларды баталайт, узун өмүр берет жана аларды ар кандай душмандардан калкалайт жана ошондой эле, алар Ага баш ийишет жана адилдик менен бардык осуяттарды аткарышат.

Кудай Мусага курмандык
чалып жана анын канын
адамдарга чач деп буйрду.



Аларды баары жана Муса менен
Арун да күнөөкөр болгондуктан
өлүмгө татыктуу эле. Бирок
Кудай ырайымдуу. Ал мындан
кантип кутулуу жолун берди.



Күнөөсүз козуну курмандыкка чалып жана анын канын бардык адамдарга чачуу менен аларды өлүмдөн сактап калды. Козу өлүмгө татыктуу эмес эле, бирок Ал өлүмгө татыктуу күнөөкөрлөдүн ордуна өлдү.



Эми силердин күнөөңөр жуулду, ал эми силер, жетимишиңер мени менен барып Кудайдын даңкын өз көзүңөр менен көрүп келгиле.

Чыгуу 24:1-8



Ошентип 70 аксакал Муса менен Кудайга жолугуу үчүн тоого чыгып жөнөштү.

Байкоосуздан,
алардын алдында
Кудайдын тактысы
пайда болуп калды.



Кудайдын
даңкы!

Тигил 70 аксакал Мусанын
Кудайдын жарыгынын
ичине кирип жок болуп
кеткенин көрүштү.

Укмуштуудай
кооз ээ!


Даңкычы,
даңкы.

Кудай менен
Мусай бетме-бет
сүйлөгөн эч ким
жок.

Ичинде Мага кызмат кылуу үчүн адамдар чатыр курушсун. Анын астына курмандык чалынуучу жай кургула жана анын ичине Мен эң жогорку дин башчы менен мындан ары түбөлүк, жылына бир жолу жолугуша турган, ыйык жай кургула.

Мен сага ал чатырды кантип куру керектигин үйрөтөм. Леби уруусундагылар ыйык кызмат кылуучулары болушат жана, алардан кийин Арундун балдары ыйык кызмат кылуучулардын эң жогорку башчысынын кызматын аткарышсын. Алар адамдарга адилдикти үйрөтүшү керек жана адамдардын күнөөсү үчүн курмандык чалып турушу керек.






Ал бир нече
жумалар мурда ал
жанып турган оттун
ичине кирип кеткен
бойдон жок. Ал өлүп
калса керек.

Ооба, биз бул
чөлдө түбөлүккө
калбайбыз да.

Бизди
ээрчите турган
Мусага окшогон
Кудай керек.

Алтындан
кудай жасап
албайлыбы.



Муса болсо
өлдү. Арун
бизге алтындан
кудай жасап,
бизди кайра
Мисирге алып
барат.

Алтындарың
арды алып
келгиле.

Акмактар өз колдору менен алтындан
буканын айкелин жасап, аны кудай деп
атап алышты. Шайтандын бейнеси күнөө
кылардан мурун букага окшош болчу.
Адамдар Шайтанга табынышып
жатканын билишкен жок.

Арун адамдардын сөзүнө
кирип, аларга алтындан кудай
жасаганга жардам берди.




Чыгуу 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; Жезекиел 1:10, 10:11, 28:14

Арун ушунчалык акылсыз эле.
Ал бул айкелдин кудай эмес
экенин билген, бирок ал
адамдардан коркко




Бул сиздерди Мисир
жергесинен алып чыккан кудай.
Эртең биз Жакабага арнап улуу
курмандык чалып, табынуу
кызматын жүргүзүп, аны
даңазалайбыз.

Кудай аларга жасалма
кудай жасап алып ага
табынбагыла деп буйрук
берген, бирок адамдар
өз акылдары менен иш
кыла башташты.



Адамдар бийлешти жана кийимдерин чечишип жылаңачтана башташты. Алар шарап ичип мас болушуп бири - бири менен никесиз жыныстык катнаш жасай башташты. Кудай аларды тозоктун отуна салып, кырып жок кылганга даяр эле.

Кудай Мусага мындай деди: «Ылдыт түш эми. Адамдар абдан жаман күнөөгө батышты. Алар жыңалачтанып алышып колдон жасалган кудайдын астында бийлешти. Мен алардын баарын кырып жок кылышым керек. Алардын жүрөгү катуу. Алар адилдик кылган жок».




Муса адамдардын бутка
табынышып Кудайды унутуп
койгонун көрүп аябай ачууланды.

**Силер
Кудайдын буйругун
буздуңар!**




Муса осуяттар
жазылган таш
лоокторду
сындырып салды.



Ал Жакабадан башка кудай жок деп айтпады беле? Силер өз колуңар менен жасап алган айкел силерге жаратуучу болуп бермек беле?

Муса алтындан жасалган музоону талкалап, майдалап салды.

Чыгүү 20:3-4.32:15-20




Эгер силер Жакаба жакта
болсоңор, мени менен тургула.
Эгер силер Мисирдин кудайына
табынсаңар, ошол жакта
тура бергиле.

Биз Денизди бөлүп
жарган, көрүнбөгөн,
Кудайды ээрчишиңерди
талап кылабыз.

Биз
Ыбрайымдын,
Ыскактын жана
Жакыптын
Кудайын
ээрчийбиз.



Күнөө үчүн жаза
бул өлүм. Жакаба алардын
сөзсүз өлүш керектигин
айтты. Эми кылычыңарды
алып буттарга табынган
адамдарды өлтүр.



Ошол күнү үч миң бутка
табынуучулар жана ойноштук
кылгандар өлтүрүлдү.

ШЫК!


Жоок!

**Ырайым
кылгыла!**


Чыгуу 32:26-28



Муса дагы бир жолу тоого чыкканда, Кудай ага он осуят жазылган эки таш лоокту берди. Муса кайтып келип, он осуятты көргөзгөндө, бардыгы Ага баш ийип жашоого макул болушту.



Кудай силердин
жүрөгүңөрдүн катуулугун жана
тил алчаак эмес экендигиңерди айтты.
Ал силердин күнөө кетиргениңерди
көргөндө баарыңарды кырып салгысы
келди, бирок мен сыйынгандан кийин
ал күнөөңөрдү жууп салды. Жакаба
чынында эле ырайымдуу жана
кечиримдүү.



Кудай чатырды кантип куруу жөнүндө айтып берди. Эгер биз анын айтканы боюнча чатыр кура турган болсок, Ал бизге келип турат. Биз Кудайдын астында күнөөкөр болгондуктан, Кудай биз менен жолугушуучу жери да болуш керек.

Лебилер ар күнү курмандык чалып турушат. Жылына бир жолудан келишим сандыгынын үстүнө кан коюлат. Кудай келишим сандыгынын үстүндөгү канды көрүп, Мисирде бизди кыя өтүп кеткендей эле, биздин күнөөлөрүбүздү кечет.

Ошентип, чатыр курулуп бүттү, дин кызматкерлери ар күнүгө курмандык чалууну уланта башташты. Кудай, курмандык чалып аткандардын ишенимин көрүп, алардын күнөөлөрүн кечти.



Бирок, адамдар чөлдө калууну каалабагандыктан, алар ар күнүгө наалыгандарын токтотушкан жок.

Бир күнү, алардын наалыгандары жана ишенбегендери үчүн, Кудай аларды үстүнө жаза түшүрдү.

Чыгуу 34:28-32, 39:32; Сандар 21:5-6

**Кокуй!
Карагылачы.
Жылаандарды...
аябай көп
экен.**

Кудай көп улуу жылаандарды жаратып, алардын чатырларына кирип, жылуу денелерди издеп тапсын деп, жөнөттү. Кудай, ырайымдуу, бирок Ал күнүгө эле күнөө кетире беришине жол бербейт.




Бат эле жылаандар
алардын отурукташкан
жерине толуп чыгышты.



**Кудай бизге
жардам бер!**

Жылаандар аларды
чатырлардын ичинде да
таап алып жатышты.

ЫШШШШШ





Жардам бергиле.
Мени чагып алды.

Жоооок!



Жок, Жоаб!

Апа!



Ата-энелердин
күнөөлөрү үчүн
балдар да азап
тартышып жатышты.

Сандар 21:6

Алардын турган жайы ый менен кайгы толуп чыкты. Күнөөнүн куну абдан катаал.



Тарс!


Бул биздин отрурукташкан жерибиздин бардык жеринде окшойт жана алардын саны ар мүнөт сайын өсүп жатат. Көпчүлүгү эбак эле өлүп кетти.

Биз Мусаны табуубуз керек. Чын эле бул Кудайдын кылганы. Ал адамдардын күнөөлөрү үчүн каарданып жатат.

Сен Кудай менен
сүйлөшүшүң керек. Биз
жазаланууга татыктуубуз,
бирок сен Андан
ырайым сура.



Качан адамдар, Кудай
күнөөгө олуттуу көңүл
бөлөөрүн, билишээр экен?
Алар Анын осуяттарын
бекем сакташып, ыйык
элге айланышы керек.




Кудай өзүндүн
элиңе ырайым кыла
көр. Алардын
күнөөлөрүн
кечире көр.

**Бар. Адамдарды чагып
жаткан жылаандарга
окшогон жылаан жаса. Аны
элдерге көрүнө турган жерге
кой. Ушул жылаандын
жасалма айкелине карап эле
коюшса, жылаандын уусунан
айыгып кетишет.**

Кудай жол көргөздү.
Ушул жасалма жыланга
карап эле койсоңор
айыгып каласыңар.





Ал өлүп
баратат.


Жок! Кудай
жол көргөздү.
Көзүңдү ачып эле
карап койчу. Кара
да жашай бер!



Бул
керемет!


Биз
башкаларга
да айтышыбыз
керек бул
жөнүндө.

Бул мени
айыктырды! Мен
башкаларга айтып
берем.



**Карап туруп
эле, жашай
бер!**

Сандар 21:9



Сен эмнеге ага
жалган нерселерди
айтып үмүттөндүрүп
атасың?

Башкалар
карап туруп,
айыгышып кетип
жатышпайбы.

Мен көрө
албай жатам,
өлүп баратам.



Ал өлдү.

Каап,
ал ишенбей
койбодубу.

Ал аябай
текебээр
эле.

Дагы бир жолу адамдар Кудайдын күчүн көрүштү. Алардын жайы жылаандардан арылып, турмуш өз нугунда баратты.




Бирок, адамдар дагы деле өз билгенин кылышып, Кудайдын осуяттарын аткарбай башташты.

Ысрайылдын балдары булутту ээрчип
жөнөштү. Кудай аларды манна менен
азыктандырып, суу менен суусунун
кандырып келе жатты.



Ал аларды өзү убадалаган жерге жеткирмек, бирок алар
Анын осуяттарын аткарбай Ага баш ийбегендиктен,
Ал аларды чөлдө кырк жыл алып жүрдү.

Сандар 21:9, 32:13




Муса, сен гана Кудайга жакынмын деп ойлоп жатасың.
Биз деле сага окшогон ыйыкпыз. Чындыгында, бардык эле
табынууга келип жаткандардын баары эле ыйык. Биздин ичибизде
күнөөкөр адам калган жок. Кудай биздин ичибизде жашайт. Сенин
жана Арундун биздин үстүбүздөн жаза түшүрүп, бизди аралап
жүргөнүңөргө мындан ары муктаж эмеспиз. Биз деле
силерге окшоп жазалай алабыз.

Ооба, мен да ушул
чөлдү аралап жүрүп,
Кудайдын болор-болбос
нерселер үчүн бизди
жазалап жатканына
тойдум.

Ооба, бул
Мусанын күнөөсү.
Анын талаптары
өтө эле катаал.


Муса чатырдын ичине
кирип Кудайдан эмне
кылуу жөнүндө сурады.





Кудай мындай деди:
«Силер, Леби уулдары, абдан чоң
жоопкерчиликтерди мойнуңарга алып
жатасыңар. Силер Кудай көргөзбөгөн
адамдарды дин кызматкерлери
кылып шайлап жаттыңар».

Эртең, Теңир өз жазасын
түшүрөт, анан ошондо кимдин ыйык,
ал эми кимдин ыйык эмес экендигин
көрөбүз. Эртең эртең менен чатырга
келгиле. Оттугуңарды оту менен
ала келгиле.



Эртеси күнү.

Өзүн ыйыкмын жана
адамдардын үстүнөн башкаруу
жүргүзүп турган дин кызматкери
болгум келет дегендер жакын
келип тургула.

Кудай бүгүн биздин арабызга келип, тандоо жүргүзөт. Биз Анын кудуретин жана даңкын көрөбүз.




**Мына бул
күнөөкөрлөрдөн алыс
тургула. Мен буларды
азыр өлтүрөм.**



**Алардын
алачыктарынан
алыс тургула. Аларга
жакындабагыла, силер
да аларга кошулуп
өлүп каласыңар.**



Мына силерге сыноо. Эгер бул адамдар жөнөкөй өлүм менен өлүшсө, анда мен жалган пайгамбармын.



Эгер силер бүгүн жаңы нерсе көрсөнөр жана мына бул турган адамдарды жана алардын турак жайларын жер жарылып жутуп кете турган болсо, анда мен Анын чыныгы пайгамбарымын.

Тарс-турс!

Дүңд!

**Жардам
бергиле!**

Ааааа...


Жоок!



Сандар 16:28-33




Дин кызматкерлери болобуз дегендердин баары тирүүлөй жердин астында турган шайтан жана анын жиндери үчүн даярдалган отко түшүп кетишти.



Алардын
жез буюмдарын
алып, курмандык
чалынуучу
жайга жабуу
жасагыла.

Силер курмандык
чалынуучу жайдын жез
жабуусун көргөндө, Кудайдын
буйруктарын аткаруудан баш
тарткандар жөнүндө жана ушул
күндү эстеп турасыңар.

Ошол күн Ысрайыл балдарынын
унуткус күнү болуп калды. Кудай
аларга Мусанын чыныгы пайгамбары
экенин жана Ал гана көрсөткөн
адамдар гана дин кызматчылары боло
алышат дегенди айкындап, көрсөттү.




Кудайдын кудурети биз менен, ошондой эле Ал бизге асмандан нан түшүрөт.

Кудайдын даңкы ар дайым жыйындын чатырынын үстүндө туруп, Мусанын артынан чыныгы ыкластары менен ары-бери 40 жыл бою чөлдө басып жүрүштү.

Сандар 16:37-38

Кудай асмандан нан жаадырганын жана таштан суу чыгарганын уланта берди. Аларды оттуу чырактар түндө, ал эми күндүз булут каптап турду. Алар Кудайдын буйруктарын сактаганды үйрөнүп жүрүштү.



Дин кызматчылары Мусанын айтканы боюнча, жыйындын чатырына келишип, ар күнүгө курмандык чалып турушту.



40 жыл чөлдө жүрүп, калган адамдар сыяктуу эле Муса да убадаланган жерге кирүүгө даярданып жатканда, Кудай Мусаны тоонун үстүнө чакырды. Ошентип ал акыркы жолу Кудай менен сүйлөшүп бүтүп, жерге жатып жана тынч абалда каза болду.



Заматта анын жаны Кудайга барып кошулду. Ал Кудайдын Ыбрайымга берген убадасы боюнча убадаланган жерге бара турган убакты ошол жерде чыдап күтүп туруш керек болчу.

Болжол менен Б.Э.Ч. 1451 жыл мурда – Мыйзамды кайталоо 34:4-5


Кудайдын Ыбрайымга өз элинди таштап мен айткан жерге бар дегенден бери 500 жыл өттү.


Кудайдын Ыбрайым менен Сарага, силерден улуу эл чыгарам деген убадасы аткарылды. Кийинчерээк Ысрайыл болуп аталып калган, Жакыптын 12 улуунан 12 уруу эл жаралып, көбөйгөндөн көбөйдү.





Алар кулчулуктан бошотулду, Муса менен чөлдө басып жүрүштү, Кудайдын мыйзамдарын алышты, акырында алар Убадаланган жерге киришмек. Чөлдү аралап жүргөндө, Мусанын артынан эч калбай, анын кылгандарын көрүп, андан Ысрайыл элин кантип башкарууну үйрөнүп жүргөн бир жаш бала бар эле.





Ошол жаш бала,
Жашыя, эр жетилди.

Муса Кудай менен болуу
үчүн кеткендиктен,
Жашыяны Кудай Ысрайыл
элин убадаланган жерге
алып баруу үчүн тандады.



Ошондо алар, бирөөнүн жеринде
жашайсыңар, жана 400 жылдан кийин, ал
жерден өз ата-бабаларыңардын жерине
келесиңер деген пайгамбарчылыкты
эстешти. Кудай өз сөзүндө турду.

Алар Иордан жергесин басып өтө берген кезде, асмандан жааган манна токтоду, ошондо алар жерден жемиш терип жеп башташты.

О, атасы, Кудай берген жер абдан кооз турбайбы.

Ооба, бул жер балдарыбызды чоңойтуп жана аларды тынч жана ыйыктыкта жашоого үйрөтө турган ажайып жай экен.

Мыйзамды Кайталоо
34:9; Жашыя 5:12





<https://goodandevilbook.com/>